



Мектеп директору  А.Н. Жоробекова

Кабыл алынды:

« » 20_жыл

№1 пед.кенешме

3-бөлүм

ЭМГЕК КЕЛИШИМИ

7-Глава

Эмгек келишими жөнүндө жалпы жобо. Эмгек келишимин түзүү

53-статья. Эмгек келишиминин түшүнүгүү

Эмгек келишими кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу, ал боюнча иш берүүчү шартталган эмгектик ишмилдепер боюнча кызматкерге иш берүүгө, ушул Кодексте, эмгектик укук ченемдерин камтыган мыйзамдарда, башка ченемдик укуктук актыларда, жамааттык келишимдерде макулдашууларда, локалдуу ченемдик актыларда каралган эмгек шарпарын камсыз кылууга жана кызматкерге эмгек ақыны өз учурunda жана толук елчемунде теленеу камсыз кылууга ал эми кызматкер белгилүү бир кесип (адистик) квалификация же ички эмгек тартибине баш ийген кызмат боюнча жумушту жеке аткарууга милдеценет.

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-ЖЫЛДЫН 12-мартындагы ГМ 145 "Эмгек келишиминин жана отпуска жөнүндө каттын болжолдуу түрүн бекитүү жөүндө" токтому

54-статья. Эмгек келишиминин мазмуну

Эмгек КЕЛИШИМИНИН мазмуну ушул Кодексте каралган талаптарды сактоо менен тараптардын макулдашуусу аркылуу аныкталат. Эмгек

келишими милдеттуу турде төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

1) эмгек келишимин түзүү датасы жана орду;

2) тараптардын реквизипери:

- иш берүүчүнүн-юридикалык жактын толук атальшы, анын жайгашкан орду, уюмдаштыруу документтерин мамлекеттик каттоонун номери жана



датасы; - иш берүүчүнүн (анын өкүлүнүн) фамилиясы, аты-жөнү, атасынын аты

(эгерде ким экендигин ырастоочу документинде көрсөтүлсө) жана иштеген КЫЗМЕТЫ, ал эми иш беруучу жеке жак болсо, анын туруктуу жашаган жеринин дареги, аталышы, номери, ким экендигин ырастоочу документти берген датасы;

- кызматкердин фамилиясы, аты-жөнү (эгерде ким экендигин ырастоочу документинде көрсөтүлсө), социалдык коргоо күбөлүгүнүн идентификациялык номери;

3) иш аткарыла турган жумуш орду;

4) уюмдун штаттык ырааттамасына же айкын эмгектик иш-милдеттерге ылайык квалификациясын көрсөтүү менен кызматынын, адистигинин, кесибинин аталышы;

5) иштин башталыш датасы;

Б) эмгек келишиминин колдонулуш мөөнөтү;

7) иш режими;

8) кызматкердин жана иш берүүчүнүн укуктары жана милдеттери;

9) эмгек акы төлөө шарапы (анын ичинде тарифтик ставканын же кызматкердин кызматтык айлык акысынын өлчөмү, кошумча төлөөлөр, устөктөр жана сыйлык төлөмдөрүү, иштин оор, коркунучтуу жана зыяндуу шарты үчүн компенсацияларды төлөөлөр);

10) эмгек шарттарынын туура мүнөздөмөлөрү, оор, зыяндуу же коркунучтуу шарттардагы иш үчүн кызматкерге берилүүчү компенсациялар жана женилдиктер;

11) тараптардын койгон колдору.

Эмгек келишиминде сыноо мөөнөтүн белгилөө жөнүндө, мамлекеттик, кызматтык, коммерциялык жана башка мыйзам менен корголуучу сырларды ачыкка чыгарбоо тууралу, кызматкер окугандан кийин келишимде белгilenген мөөнөттөн кем эмес иштеп берүү милдети жөнүндө же эгерде окуу иш берүүчүнүн каражаттарынын эсебинен жүргүзүлсө жана белгilenген мөөнөт буткөнгө чейин кызматкердин демилгеси боюнча эмгек келишиими токтолулса, чыгымдардын ордун толтуруп берүү тууралу шарттар, Ошондой эле ушул Кодекске, мыйзамдарга, башка ченемдик
укутук актыларга, жамааттык келишимдерге жана макулдашууларга

салыштырмалуу кызматкердин абалын начарлатпоочу башка шарттар каралышы мумкун.

Эмгек келишиминин шарттары тараптардын макулдашуусу боюнча гана жана жазуу жүзүндө өзгөртүлүшү мүмкүн. Мөөнөттүү эмгек келишимин түзгөн учурда, анда анын колдонулуш мөөнөттүү жана мөөнөттүү эмгек келишимин түзүү үчүн негиз болгон кырдаал (себеп) көрсөтүлөт.

Тараптардын макулдашуусу боюнча уюмдун жетекчиси, анын орун басары жана башкы бухгалтери менен эмгек келишимин түзүүдө, ушул Кодексте каралгандар менен катар эмгек КЕЛИШИМИН бузуунун кошумча негиздери белгилениши мүмкүн.

55-статья. Эмгек келишиминин мөөнөтү

Эмгек келишими төнкүдөй түзүлөт:

- 1) аныкталбаган мөөнөткө;
- 2) эгерде ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда башка мөөнөт белгиленбесе, 5 жылдан ашпаган аныкталган мөнөткө (мөөнөттүү эмгек КЕЛИШИМИ). Мөөнөттүү эмгек келишими ушул мыйзамдарда каралган учурларда, ошондой эле эмгек келишими алдыдагы иштердин мунөзүн жана шарттарын эске алуу менен аныкталбаган мөөнөткө белгилениши мумкун болбогондо түзүлөт, анын ичинде:

- уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын жетекчилери, жетекчилердин орун басарлары жана башкы бухгалтерлери менен;
- мыйзамдарга ылайык иш орду сактала турган кызматкер убактылуу жок болгондо аны алмаштыруу учун;
- убактылуу (2 айга чейин), ошондой эле иштин табигый шарттары убакыттын (сезондун) белгилүү бир мезгилиinin аралыгында гана жүргүзүлөтурган сезондук иштерди аткаруу убагына;
- кээдэ кырсыктарды, аварияларды, кыйроолорду болтурбоо жана алардын кесепеперин четтетуу жана башка өзгөчө жагдайлар боюнча ШАШЫЛЫШ иштерди жүргүзүү учун;
- уюмдун демейдеги иш-аракетинин алкагына кириччүү иштерди (реконструкциялоо, монтаждоо жана берүү-жөнгө салуу иштери, аудит), ошондой эле өндүрушту же көрсөтүлүүчү кызматтардын көлөмүн



да мөөнөттүү эмгек келишиминин мөөнөтү бүтүшүнө байланыштуу аны бузууну талап кылбаса, ал эми кызматкер эмгек келишиминин мөөнөтү бүткөндөн кийин да иштеп жатса, эмгек келишими аныкталбаган мөөнөткө түзүлдү деп эсептелет. Аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн эмгек келишими кызматкердин макулдугуусуз белгилүү бир мөөнөткө кайра түзүлушу мумкун эмес. Ушул Кодексте каралган укуктарды жана кепилдиктерди кызматкерге берүүдөн баш тартуу максатында мөөнөттүү эмгек келишимдерин негизсиз түзүүгө тыюу салынат.

56-статья. Эмгек келишими менен шартталбаган жумуштарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу

Эгерде ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда башкача белгilenбесе, иш берүүчү кызматкерден эмгек келишиминде шартталбаган жумуштарды аткарууну талап кылууга укуксуз.

57-статья. Эмгек келишиминин кучуне кириши

Эгерде келишимдин өзүндө башкача каралбаса, эмгек келишими кызматкер жана иш беруучу кол койгон учурдан тартип күчүнө кирет. Кызматкер келишимде аныкталган күндөн тартып эмгек милдеттерин аткарууга киришүүгө милдеттүү. Эгерде эмгек келишиминде иштин башталган күнү жазылбаса, кызматкер келишим күчүнө кирген күндөн кийинки жумушчу кундөн тартып ишке киришууге тийиш. Эгерде кызматкер жуйөлүү себептерсиз белгilenген мөөнөттө ишке киришпесе эмгек келишими жоюлат. Эгерде кызматкер жазуу жүзүндө эмгек келишими түзүлөн электе иш беруучунун же анын өкүлүнүн көрсөтмөсү же тапшырмасы боюнча иш жүзүндө ишке киришсе, эмгек келишими жумуш башталган кундөн тартып түзүлдү деп эсептелинет. Кызматкерди иш жүзүндө жумушка киргизүү иш берүүчүнү аны менен жазуу жүзүндө эмгек келишимин түзүү милдетинен башотпойт. Иш жүзүндө кызматкерди жумушка киргизүү аны менен жазуу жүзүндөгү эмгек келишимин жол-жоболоштуруу милдетинен иш берүүчү башотулбайт.

58-статья. Эмгек келишимин түзүү жана ишке кабыл алууну жолжоболоштуруу

Эмгек келишими жазуу жүзүндө эки нускада тузулөт, эки нускада даярдалат жана ага тараптар кол коюшат. Бир нускасы кызматкерге берилип, экинчиси иш беруучуде сакталат. Тузулгон эмгек келишиминин негизинде кызматкерди ишке кабыл алуу үч күндүк мөөнөттө иш берүүчүнүн (буйругу, тескемеси, токтому) менен жол- жоболоштурулат.



Иш берүүчүнүн (буйругу, тескемеси, токтому) кол коюлган күндөн тартып үч күндүк мөөнөттө кызматкерге кол койдуруу менен жарыя кылынат.

Эмгек келишимин түзүү ушул Кодекстин 14-статьясына ылайык аныкталган шарттарда жузөгө ашырылышы мүмкүн. Кызматкер айкалыштырып иштөө шарттарында бир нече иш берүүчү менен эмгек келишимин түзө алат, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамында тыюу салынбаса. Ишке кабыл алууда иш берүүчү кызматкерди уюмдагы ички эмгек тартибинин колдонуп жаткан тартиби, кызматкердин эмгек ишмилдеттерине тиешеси бар башка локалдуу ченемдик актылар, жамааттык келишимдер, макулдашуулар менен тааныштырууга, эмгекти коргоо боюнча кызматкерге нускама берүүге, белгиленген тартипке ылайык кызматкерге эмгек китечесин жазууга (толтурууга) милдеттүү.

58-1-статья. Мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран менен эмгек келишимин же жарандык-укуктук келишим тuzuуде ага коюлуучу чектеелер

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмекке киргизилген мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 2 жылдын ичинде мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын журум-турумуна болгон талаптарды сактоо жана кызыкчылыштардын кагылышын жөнгө салуу боюнча тиешелүү комиссиянын макулдугу менен, эгерде бул уюмdu башкаруунун мамлекеттик, муниципалдык (администрациялык) башкаруунун айрым ишмилдеттери мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын кызматтык милдеттерине кирген болсо, жарандык-укуктук келишимдин (жарандык укуктук келишимдердин) шарттында бул уюмда эмгек келишиминин шарттарында кызмат ээлөөгө жана бул уюмда айна наркы отуз эсептик көрсөткүчтөн ашкан иш аткарууга (ушул уюмга кызмат көрсетүүгө) укуктуу. Комиссия эмгек келишиминин шарттарында ушул уюмда кызмат ээлеегэ жана же жарандык-укуктук келишимдин шарттарында ушул уюмда иш аткарууга (бул уюмга кызмат көрсөтүүгө) макулдугун берүү жөнундө жарандын жазуу жузундөгү кайрылуусун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте, көрсөтулгөн кайрылуу келип тушкөн күндөн тартып 7 күндүн ичинде кароого жана кабыл алынган чечим тууралуу бир жумушчу кундун ичинде жарангажазуу жүзүндө билдириүү жөнөтүүгө жана З жумушчу күндүн ичинде ага кабарлоого милдеттүү.



59-статья. Айрым жарандар менен эмгек келишимин түзүдөн негизсиз баш тартууга тыюу салуу

Төмөнкүдөй жарандар менен эмгек келишимин түзүүдөн негизсиз баш тартууга тыюу салынат:

1) иш орундарын квоталоонун эсебинен мамлекеттик иш менен камсыз кылуу кызматы тарабынан ишке жиберилгендер;

2) ИШКЕ жазуу жузундө чакырылгандар;

3) иш берүүчүнүн табыштамасына же окуу жайын буткөндөн кийин алар менен түзүлгөн келишимге ылайык ишке келгендер. Ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган учурларда, жарандын талабы боюнча иш берүүчү баш тартуунун жуйесү жөнүндө ал кайрылгандан кийин З күндөн кечиктирбестен жазуу жузундө билдириүүгө милдеттүү. Негизсиз баш тартуу сотко даттанылыши мүмкүн. (КР 2012-жылдын 20-ноябрьндагы ГМ 185 Мыңзамынын редакциясына БЛАЙЫК)

60-статья. Эмгек КЕЛИШИМИНИН жараксыздыгы

Эмгек келишими сот тарабынан жараксыз деп табылат, эгерде ал төмөнкүдөй түзүлсө:

1) алдоо, коркутуу, ошондой эле кызматкер учун оор жагдайлардын келип чыгышынын кесепетинен өтө пайдасыз шарттарда;

2) юридикалык кесепеттерди (жалган эмгек КЕЛИШИМИНИН) түзүүнү көздөбөгөн ТҮРЛӨР үчүн,•

3) өз аракеттеринин маанисин түшүнүүгө жөндөмсүз адамдар менен;

4) жин оорусунун жана кем акылдыгынын кесепетинен ишке жарамсыз деп табылган жаран менен. Келишимди жараксыз деп табуу кызматкерге ар жылдык өргүү укугун, иштеген убагынын мезгилиnde пенсиялык стажын жана башка женилдиктерин кошкондо, иштен бошогондо өргүүсүнүн колдонулбаган кундеру учун акчалай компенсацияга укугун жоготпойт.

61-статья. Эмгек келишиминин айрым шарттарынын жараксыздыгы

Эмгек келишиминин айрым шарттары төмөнкүдөй учурларда жараксыз деп табылат, эгерде алар:

1) ушул Кодексте, эмгектик укук ченемдерин камтыган башка ченемдик



ууктук актыларда, жамааттык келишимдерде, макулдашууларда же эмгектик ууктук ченемдерин камтыган локалдуу ченемдик актыларда каралган шарттар менен салыштырмалуу кызматкердин абалын начарлатса;

2) басмырлоо болсо. Эмгек келишиминин айрым шарттарынын жараксыздыгы жалпысынан эмгек келишиминин жараксыздыгына альт келбейт.

62-статья. Ишке кабыл алууда сыноо

Тараптардын макулдашуусу менен эмгек келишимин тuzuуде кызматкерге тапшырлыган ишке ЫЛайЫК аны текшерип керму максатында сыноо мезгили шарпалышы мумкун. Сыноо женунде шарт эмгек келишиминде каралышы керек. Эмгек келишиминде сыноо женунде шарттын жоктугу кызматкер сынаксыз кабыл алынат дегенди билдирет. Кызматкерди сыноо мезгилинде ушул Кодекстин ченемдери, мыйзамдар, эмгек укуктарынын ченемдерин камтыган башка ченемдик ууктук актылар, локалдуу ченемдик актылар, жамааттык келишимдер, макулдашуулар колдонулат. Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, сыноо мөөнөтү 3 айдан ашпоого, ал эми уюмдардын жетекчилери жана алардын орун басарлары, башкы бухгалтерлер жана алардын орун басарлары, филиалдардын, өкүлчүүктөрдүн жана уюмдардын башка шартталган түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилери учун 6 айдан АШПООГО тийиш. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу ишке жарамсыз мезгил жана кызматкер жумушта иш жүзүндө жок болгон мезгил эсептелбейт. Он сегиз жашка чыга элек, акы төлөнүүчү ишке тандап алуучу кызмат орунга шайланган, эмгек укуктарынын ченемдерин камтыган эмгек мыйзамдары жана башка ченемдик ууктук актылар менен белгиленген тартипте өткөрүлгөн тиешелүү кызмат ордун ээлөөгө конкурс боюнча тандалган, жумуш беруучулердун ортосундагы макулдашуу боюнча башка жумуш берүүчүдөн которулдуу тартибинде ишке чакырылган, 2 айга чейинки миенетке эмгек келишимин түзгөн адамдарга жана башка ченемдик ууктук актыларда каралган башка учурларда ишке кабыл алууда сыноо белгиленбейт. Сыноо жургузуунун канаттандырлык эмес натыйжасында иш берүүчү сыноо мезгилинин мөөнөтү бүткөнгө чейин кызматкерге кеминде 3 күндөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө эскертуу менен эмгек келишимин бузууга ууктуу. Мында иш берүүчү кызматкерди сыноодон өткөн жок деп табуу учун негиз болгон себептерди жазуу жүзүндө көрсөтүүгө милдеттүү. Эгерде сыноо мөөнөтү бүткөнгө чейин иш берүүчү эмгек келишимин бузуу жөнүндө чечим кабыл албаса, анда кызматкер **(оного) түруштук** берди деп табылат жана эмгек келишимин кийинки

бузуна жалглы негиздерде (дна жол берилет. Эгерде сыноо мезгилинде кызматкер ага СҮНУШ үйлүнгөн иш туура келбейт деген тыянакка келсе, анда ал иш беруучуго 3 кун мурда жазуу жузунде бул женундо эскертуу менен 03 каалоосу боюнча эмгек КЕЛИШИМИН бузууга укугу бар. (КР 2009-ЖЫЛДЫН 30-мартындагы N 103 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

63-статья. Эмгек келишимин тузууде медициналык қуболондуруу

Эмгек КЕЛИШИМИН тuzuудо милдеттуу алдынала медициналык кубелендурууге 18 жашка чыга элек адамдар, ошондой эле ушул Кодексте жана башка ченемдик укуктук актыларда каралган учурларда башка адамдар андан етууго тийиш.

64-статья. Эмгек КЕЛИШИМИН тuzuуде керсетулуучу документтер

Эмгек келишимин тuzuудо ишке орношуучу адам иш беруучуго теменкулерду керсетет: паспорт же инсандыгын ырастоочу башка документ; эмгек китепчеси; социалдык коргоо куболугу; аскердик эсепке алуу документтери (аскерге милдеттуулар жана аскердик кызматка чакырылуугатийиш болгон адамдар), ал эми атайын билимдерди

(даярдыктарды) талап кылган ИШК(2 кызматкер билими ЖОНУНДО (адистиги, квалификациясы) документти; 18 жашка чейинки курактагы адамдарды тарбиялоо, окутуу жана тейлеэ менен байланышкан иштерде иштеесу учун сопуулугунун жоктугу

тууралуу маалымкатты керсетет. Бириңчи жолу ишке орношуп жаткан адамдарга иш беруучу тарабынан эмгек китечеси жана социалдык коргоо кубелугу толтурулат. Айрым учурларда аткарылуучу иштин эзгечэлукторун эске алуу менен ушул Кодексте, башка мыйзамдарда ишке киругудэ керсегендердүүчү кошумча документтер каралышы мумкун. Ишке киругуде ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда каралгандан сыртқаркы документерди кызматкерлерден талап кылууга тыюу салынат. Кызматкердин саясий партияларга, кыймылдарга же диний уюмдарга таандык экендиги женунде, ошондой эле кызматкердин жеке турмушу тууралу маалымапарды жыйноого тыюу салынат. (КР 2013-ЖЫЛДЫН 1-ноябрьндагы 198 Мыйзамынын редакциясына ылайъж)

65-статья. Эмгек китечеси

Белгиленген улгудегу эмгек китепчеси кызматкердин эмгектик ишмердиги жана иш СТТКЫСЫ женундегу негизги документ болуп саналат. Эмгек китепчелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби, ошондой спечек китепчелеринин бланкаларын даярдоо жана иш беруучулерду аны REDMI NOTE 10 PRO | NILUFAR

менен камсыз кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын екмету тарабынан белгиленет.

Караньв:

Кыргыз Республикасынын екметунун 2003-жылдын 24-илюндагы ГЫ 462 "Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жургузуу тартибин бекитуу женунде" токтому

Эгерде ушул уюмдагы иш кызматкер учун негизги иши болуп саналса, иш беруучу уюмда 5 кунден ашык иштеген бардык кызматкерлерге, эмгек китепчелерин жазып толтурууга милдепуу. Эмгек китепчесине ишке кабыл алуу, башка туруктуу ИШКЕ которую жана кызматкерди иштен бошотуу, ошондой эле эмгек келишимин токтотуунун негиздери жэнунде маалымапар киргизилет. Эмгек китепчесине эмгек келишимин токтотуунун себептери женунде жазуулар ушул Кодекстин же башка мыйзамдын баяndoолоруна ылайык жана тиешелуу статьяга, пунктка шилтеме жасоо менен жургузулэт. Эмгек келишимин токтоткондо эмгек китепчеси кызматкер иштен бошогон куну (иштин ақыркы куну) берилет. Эгерде эмгек китепчеси иш беруучугэ тиешесиз себептер боюнча (кызматкер жок болсо, болбосо ал эмгек китепчесин алуудан баш тартса) иштин ақыркы куну берилбесе, иш беруучу кызматкерге эмгек китепчесине келишинин зарылдыгы, болбосо аны почта аркылуу жиберууге макулдугун беруу женунде почта кабарламасын жиберет. Иш беруучу кабарлама жиберилген кундэн тартып эмгек китепчесин кечикирип беруу жоопкерчилигинен бошотулат. Кызматкерди бошотууда кызмат беруучунун кунеесу боюнча эмгек китепчеси ез убагында берилбегендиги учун кызмат беруучу эмгек китепчесин бербей кармаган ар бир кун учун кызматкерге ар кундук орточо эмгек акысын телеп берет. (КР 2009-ЖЫЛДЫН 30-мартындагы ГЫ 103 МЫЙЗАМЫНЫН редакциясына ылайык)

66-статья. Жумуш жана эмгекке акы телеэнун елчему женундэ документтерди беруу

Иш беруучу кызматкердин жазуу жузундегу арьвы боюнча беш кундук мөнепэн кечикирибестен тиешелуу турде кубелендурулгэн ИШКЕ байланыштуу, анын ичинде мурдагы документтердин кечурмэлерун (ишке кабыл алуу, башка ишке которую, иштен бошотуу женунде буйруктар,

эмгек китечесинин кечурмесу, эмгек акысы жана ошол уюмда иштеген мезгили тууралу маалымкат жана башкалар) берууге милдепуу. Иш беруучунун ушул статьянын биринчи белугунде керсетулген докуменперди берууден баш тартышы же белгиленген мееенепе ашык кармап турушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык жоопкерчиликке кириптер кылат. (КР 2012-жылдын 20-ноябрьндагы 185 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

67-статья. Мамлекеттик кызматта кызмат орунун ээлее тартиби

Мамлекеттик кызмата кызмат орунун ээлее дайындоо, шайлоо же бекитуу аркылуу жургузулет. Мамлекеттик кызматта кызмат орунун ээлөө, эмгек келишимин тузуу, езгертуу жана бузуу тартиби ушул Кодекске жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жузеге ашырылат.

Карацъв:

КР 2004-жылдын 11-августундагы ГЫ 114 "Мамлекеттик кызмат женунде"Мыйзамы

68-статья. Мамлекеттик уюмдарда туугандардын чогуу ИШТЕШИН чектее

Бир же ошол эле мамлекепик уюмдарда жакын туугандарга (атаэне, жубайлар, ага-инилер, эже-синдилер, уул, кыз, ошондой эле жубайлардын, ага-инилери, эже-сицдилери, ата-энелери жана балдары) иштееге, эгерде алардын иши Кыргыз Республикасынын екмету аныктаган учурлардыкы ошпогондо, бири экинчисине тузден-туз баш ийишине же контролдугуна байланыштуу болсо, чогуу иштееге тыюу салынат.

Карацыз:

Кыргыз Республикасынын екметунун 2005-ЖЫЛДЫН 16-августундагы ГЧ372"Туугандардын бирге иштешине жол берилуучу мамлекепик уюмдардын тизмеси женундэ" токтому

8-Глава

Эмгек келишимин езгертуу

69-статья. Башка ишке которуу

Иш беруучунун демилгеси боюнча ошол эле уюмдагы башка туруктуу же убактылуу ишке которууга, башкача айтканда эмгек иш-милдеперин же эмгек келишиминин колдонуудагы шартЫН езгертуу, ошону менен катар башка уюмдагы туруктуу ишке, болбосо уюм менен кошо башка жерге которууга кызматкердин жазуу жузундегу макулдугу менен гана

алдынала убактылуу көнөйтүүгө (бир жылга чейин) байланышкан иштерди жүргүзүү

- уюмдарга - чакан жана орто ишкердик субъекттерине жумушка кирген кызматкерлердин саны 15ке чейинки адамдар менен уюм ачылган күндөн тартилп бир жылдын ичинде, ошондой эле иш берүүчү - жеке жактарга карата;
- чет өлкөгө ишке жиберилген адамдар менен;
- убакыттын алдынала аныкталган мезгилини же алдынала аныкталган иштерди аткаруу учун тузулген уюмга ишке орношкон адамдар менен;
- ишти аткаруу (бүткөрүү) айкын дата менен аныкталышы мүмкүн болбогон учурларда алдынала аныкталган ишти аткаруу үчүн алынган адамдар менен,•
- кызматкердин стажысына жана кесиптик окуусуна түздөн-түз байланыштуу иш учун;
- окутуунун күндүзгү формасы боюнча окуткан адамдар менен;
- айкалыштырып иштөө боюнча ошол уюмда иштеген адамдар менен;
- мамлекеттик бийлик органынын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын мыйзамда же башка ченемдик укуктук актыда белгиленген тартилте өткөргөн конкурсунун натыйжалары боюнча белгилүү бир мөөнөткө иштөөнү караган эмгек келишимдерин тузушкөн илимий, педагогикалык жана башка кызматкерлер менен;
- шайлануучу органдын курамына же акы төлөнүүчү шайлануучу кызмат орунуна белгилүү бир мөөнөткө шайланган, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, ошондой эле саясий партиялардагы жана башка коомдук бирикмелердеги кызмат адамдарынын же шайлануучу органдардын мучөлөрүнүн иш-арекеттерин түздөн-түз камсыз кылууга байланыштуу ишке кирген учурларда;
- курагы боюнча пенсионерлер, ошондой эле медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы боюнча өзгөчө тартилте убактылуу мөнөздөгү ишке уруксат берилген адамдар менен;
- коомдук иштерди жүргүзүү үчүн. Эгерде эмгек келишиминде анын колдонулуш мөөнөтү жазуу жузундө белгиленбесе, келишим **ЧЕРТАЛАГАН** мөөнөткө түзүлдү деп эсептелет. Эгерде тараптардын бири

жол берилет. Кызматкердин ден соолугунун абалына каршы келген ишке аны которууга тыюу салынат. Тиешелуу мамлекепик органда мамлекепик кызматта иштеенун спецификасын эске алган иш беруучунун демилгеси боюнча ошол эле уюмда башка туруктуу же убактылуу ишке мамлекепик КъВматчыНЫ ротациялоонун (которуунун) эзгечолуктеру тиешелуу мыйзамдарда белгилениши мумкун. (КР 2009-жылдын 30-мартындагы ГЫ

103, 2012-жылдын 10-августундагы ГЫ 164 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

70-статья. Орун жылыштыруу

Иш беруучу кызматкерди мурда иштеген жеринен ошол уюмдун ошол эле жердеги башка тузумдук белумчелеруне иш тапшыруусу, башка механизмдеге агрегата иштеону тапшыруусу, эгерде бул эмгек ишмилдетин езгертуу жана эмгек Келишиминин колдонуудагы шартын езгертуу болуп саналбаса, орун жылыштыруу деп таанылат. Орун жылыштыруу кызматкердин макулдугусуз жургузулбайт. Орун жылыштыруу ендуруштуу, уюштуруу же экономикалык себептер менен негизделиши керек. КР 2012-ЖЫЛДЫН 20-ноябриндагы ГЫ 185 Мыйзамы менен 70СТАТЬЯНЫН расмий тилиндеги редакциясына езгертуулэр киргизилди 71-статья.

Эмгектин колдонуудагы шарттарын езгертуу

Технологиядагы, ендуруштуу жана эмгекти уюштуруудагы, жумуштардын (продукциялар, кызмат керсетеулэр) кэлемдерунун кыскарышындагы эзгертуулэрge байланыштуу себептер боюнча эмгек иш-милдеперин (кесип, адистик, квалификация, кызмат) езгертуусуз кызматкер иштээнүү улантканда, эмгектин колдонуудагы шарпарын озгертууге жол берилет. Эмгектин колдонуудагы шарпарын (эмгекке акы телее тутуму жана елчemu, иш режими, кесиптерди айкалыштыруу, жецилдиктер жана артыкчылыктар жана башкалар) езгертуу женундэ кызматкер кеминде 1 ай мурда жазуу жузунде билдирилиши керек. Эмгектин колдонуудагы шарпарын езгертууде эмгек келишимине тиешелуу эзгертуу жана толуктоо киргизилет. Кызматкер жацы шарпарда иштееге макул болбогон учурда иш беруучу агауюмдагы кызматкердин квалификациясына жана ден соолугунун абалына ылайык башка ишти жазуу жузунде сунуш кылууга милдепуу. Керсетулгэн иш жок болгондо, сунуш КЫЛЫңган иштен кызматкер баш тартса, ошондой эле жацы шарпарда иштееден баш тарткан учурларда ушул Кодекстин 79-статьясынын 8-пунктуна ылайык эмгек келишиби тоクトотулат. Эгерде ушул статьянын биринчи белугунде керсетеулген жагдай кызматкерлердин жапырт иштөнөн өшөнүшүна альт келиши мумкун болсо, иш беруучу жумуш

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 2 жылдын ичинде ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткаруу (кызмат көрсөтүү) учун эмгек же жарандык-укуктук келишим түзүүдө иш берүүчүгө өзүнүн акыркы иштеген жери тууралуу маалыматтарды

билдириүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын КЫЗМАТ ордун ээлеген жаран мамлекеттик же МУНИЦИПАЛДЫК кызматтан БОШОГОНДОН кийин ушул статьянын 3-бөлүгүндө каралган талаптарды сактабаса, ушул статьянын 1- бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткаруу учун көрсөтүлгөн жаран менен тузулгөн эмгек келишимин же жарандык-укуктук келишимди токтотууга алыш келет.

Иш беруучу ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн ишти аткарууга (кызматтарды көрсөтүүгө) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тизмектеги мамлекеттик же муниципалдык кызматтын кызмат ордун ээлеген жаран менен эмгек же жарандык-укуктук келишим түзүүдө ал мамлекеттик же муниципалдык кызматтан бошотулгандан кийин 10 кундун ичинде мындай келишим түзүлгөндүгү тууралуу анын акыркы ИШТЕГЕН жери боюнча мамлекеттик же муниципалдык кызматтын жалдоочусуна (иш беруучусунө) билдириүгө милдеттуу. Ушул статьянын 5-бөлүгүндө көрсөтүлгөн милдеттер иш берүүчү тарабынан аткарылбаса, укук бузуу болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке АЛЫП келет. Эгерде бул уюмду мамлекепик башкаруунун айрым иш-милдеттери жарандык же муниципалдык КЫЗМТЧЫНЫН кызматтык милдеттерине кирген болсо. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн эмгек келишиминин шартында кызмат ээлөө учун жана (же) жарандык-укуктук келишимдин (жарандык-укуктук келишимдердин) шартында бул уюмда иш аткаруу (ушул уюмга кызмат көрсөтүү) учун тыюу салуу жаран тарабынан сакталгандыгын текшеруу жана мындай жаран менен түзүлгөн эмгек келишиминин шарттары же жарандык- укуктук келишимдин шарттары иш берүүчү тарабынан сакталгандыгын

текшерүү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жузөгө ашырылат. (КР 2012-ЖЫЛДЫН 10-августундагы N 164 Мыйзамынын редакциясына ылайык)



орундарын сактоо максатында уюмдун кызматкерлеринин екулчулугунун макулдугу боюнча, ал жок учурларда кызматкердин жазуу жузундегу макулдугу менен ушул СТАТЬЯНЫН биринчи белугунде каралган толук эмес жумушубактысынын режимин эскертуу меэнетун тактабастан байга чейинки миенетке киргизууге укуктуу. Мында жумуш мезгилиниң узактыгы жумушубактысынын бир айлык ченеминин жарымынан аз, ал эми эмгекке акы телеэ тарифтик ставканын (АЙЛЫК АКЫНЫН) 1/2 аз болушу мумкун эмес. Эгерде кызматкер ЖУМУШубактысынын тиешелуу режимдеринин шарпарында иштеедэн баш тартса, анда ушул Кодекстин 83-статьясынын 2-пунктуна ылайык кызматкерге тиешелуу кепилдиктерди жана компенсацияларды беруу менен эмгек келишими бузулат.

72-статья. Эндуруштук зарылдьжка байланыштуу башка ишке убактылуу которуу

Эндуруштук зарылдык болгон учурларда иш беруучу кызматкерлерди 1 байга чейинки миенетке ошол эле уюмдагы же башка уюмдагы, бирок ошол эле жердеги ишке аткарылган иш боюнча эмгек акысы менен, бирок мурдагы ишиндеги орточо эмгек акысынан темен эмес шарпа эмгек келишиминде шарпалбаган ИШКЕ которууга укуктуу.

Мындай которууга кыйроолорду, эндуруштук аварияларды болтурбоо же кыйроолордун, авариялардын же бееде кырсыктын кесепеперин чепетуу; бееде кырсыктарды болтурбоо, мулкту жок кылуу же бузуу жана башка езгэче учурларда жол берилет. Мында кызматкер ден соолугунун абалыназалал келтирген ишке которулуга тийиш эмес. Убактылуу которуштуруу буйрук (тескеме, токтом) менен жол-жоболоштурулат, аны иш беруучу кызматкерге кол койдуруу аркылуу жарыялайт.

73-статья. Баш туруп калууларга байланыштуу убактылуу которуштуруу

Уюштуруу, экономикалык, табигый мунэздегу себептер боюнча ишти токтотуу же кызматкердин кунеесу боюнча, ошондой эле жок кызматкердин ордуна ИШТӨН боюнча ишти убактылуу токтотуу баш туруп калуу деп таанылат. Баш туруп калууларга байланыштуу убактылуу которуштуруу кызматкердин кесибин, адистигин, КЫЗМАТЫН, квалификациясын эске алуу менен жургүзүлэт. Башка иш беруучугэ убактылуу которуштуруу 1 байга чейинки миенэткэ кызматкердин макулдугусуз, ал эми баш туруп калуулардын буткул мезгилине кызматкердин макулдугу менен жургүзүлөт.



Бош туруп калууларга байланыштуу кызматкерди башка жерге, ошондой эле кызматкердин ден соолугунун абалына залал келтирген ишке убактылуу которууга жол берилбейт. Бош туруп калууларга байланыштуу ИШТеП чыгуу ченемдерин аткарган кызматкерлерди теменку акы теленуучу ИШКЕ убактылуу которууда, анын миаагы иши боюнча эмгек аКЫСЫНЫН орточо елчemu сакталат, ал эми ченемди аткарбаган же убактысына жараша акы теленуучу ишке которулган кызматкерлерге алардын тарифтик ставкасы (айлык акысы) сакталат. (КР 2012-жылдын 20-ноябриндагы ГМ 185
Мыйзамынын редакциясына ылайык)

74-статья. Убактылуу ордун ээлэе

ендуруштук ЗаРЫЛЧЫЛЫК иретинде кызматкер убактылуу жок болгондо, анын кызмат милдеперин штапык орун басары болуп саналбаган башка кызматкерге аткарууну жуктееге жол берилет. Убактылуу ордун ээлоенун узактыгы 3 айдан аШПАШЫ керек. Кызматкерди ваканттык КЫЗМАТ боюнча милдеперди аткаруучу кылыш дайындоого жол берилбейт.

75-статья. Ден соолугуна байланыштуу башка ИШКЕ которуу

Медициналык корутундуга ылайык башка иш берилишине муктаж болгон кызматкерди иш беруучу анын макулдугу боюнча ден соолугуна залал тийбegen башка ишке убактылуу же мeenетун чектебестен которууга милдепуу. Ден соолугунун абалы боюнча теменку акы теленуучу ишке которуудакызматкерди кторгон кунден тартып кеминде 1 айдын ичинде эмгекке акы теленун мурдагы орточо елчemu сакталат. Кызматкер которуудан баш тарткан, болбосо уюмда тийиштуу иш жок болгон учурда, эмгек келишиими ушул Кодекстин 79-статьясынын 7-пунктуна ылайык токтолутат. Ишке байланыштуу жабыр тарткан, кесиптик ооруга же ден соолугуна башка зыян келтирилгендинине карата аз акы теленуучу ишке убактылуу которулган кызматкерге ден соолугунун бузулушуна жооптуу иш беруучу мурдагы жана жацы иши боюнча эмгек аКЫСЫНЫН ортосундагы айырманы телейт. Мындай айырма ишке жарамдуулугу калыбына келгенге же эмгекке жарамдуулугун толук жоготкондугу, болбосо майыптыгы аныкталганга чейин теленэт. Ишке байланыштуу жабыр тарткан, кесиптик ооруга же ден соолугуна башказыян келтирилгендинине карата кызматкерди медициналык корутундуга ылайык башка ишке которуу женунде маселе чечилгенге чейин, ал буга байланыштуу калтырылган бардык жумуш куну учун эмгек аКЫСЫНЫН орточо елчemu сактоо менен иштен бошотулат.

76-статья. Жумуштан чепеттуу

кандай формада менчиктештирилгенине карабастан), ошондой эле уюмду ижарага берген, ага тете аны кайра тузген (кошуу, бирикируу, белуу, белунуп чыгуу, езгертуп кайра тузуу), баш ийуучулугун же аталышын езгертуу уюмдун башка кызматкерлери менен эмгек келишимин бузууга негиз болуп саналбайт. Уюмдун менчик эссиинин алмашкандыгына байланыштуу ишти улантуудан

кызматкер баш тарткан учурда, ушул Кодекстин 79-статьясынын 9-пунктуна ылайык эмгек келишими токтолутат. Уюмдун мулк ээси алмашканда кызматкерлердин санын же штатын кыскартууга менчик укугунун етушуне мамлекепик капоодон кийин гана жол берилет.

78-статья. Кызматкерлердин жапырт жумуштан бошонушуна жол бербее боюнча иш беруучунун милдепери

Кызматкерлердин жапырт жумуштан бошонуу коркунучу болгондо иш беруучу уюмдун кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин же башка екулчулуктуу органы жана тиешелуу мамлекепик органды менен макулдашуу боюнча теменкулерду кароочу атайын чаラларды керууге милдеттуу:

- 1) жацы кызматкерлерди кабыл алууну, айкалыштырып иштегендерди бошотууну чектөз же убактылуу токтолтуу;
- 2) миенепэн ашык иштеену жоюу;
- 3) ушул Кодекстин 71-СТАТЬЯСЫНЫН биринчи жана бешинчи белуктеруне ылайык эмгектин колдонуудагы шарпарын езгертуү;
- 4) кызматкерлерди этап-этабы менен бошотуу;
- 5) эгерде алар жамаапык келишимде жана макулдашууда каралса, башка чаラларды керуу. Жапырт бошотуу катары 50ге чейин адамы бар уюмдарда кызматкерлерди кеминде 25 пайызга чейин кыскартуу жана 2 ай бою катары менен 50ден ашык адамы бар уюмдарда кеминде 15 пайызы кыскартылса саналат.



Иш беруучу тиешелуу кунге (смена) кызматкерди иштен чепетууге (жумушка киргизбееге) теменкудей учурларда милдеттуу:

- 1) мыйзамдарда жана башка ченемдик укуктук актыларда карапган учурларда ыЙгарым укуктуу мамлекепик органдардын жана кызмат адамдарынын талабы боюнча;
- 2) ишке алкогодук, бацгилик же уулуу запарга мас болуу абалында келгенде;
- 3) эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздуук эрежелери боюнча экзамен тапшырбаганда;
- 4) иш беруучу тарабынан берилген талап кылышуучу жекече коргонуу каражатын колдонбогондо;
- 5) медициналык текшерууден етпэген, эгерде ал ушул Кодекске жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык милдеттуу болуп саналса;
- 6) тийиштуу тартип бузуу аныкталгандан тартып эмгек келишиминде белгиленген тартипте кызматкер аны оцдогондугу тууралу маселе чечилгенге чейин ушул Кодекстин 83-статьясынын 9 жана 10-пункттарында карапган учурларда;
- 7) иштеген жеринде ууру кылыш кармалганда сопун екуму, болбосо компетенциясына администрациялык жаза беруу кирген органдын токтому мыйзамдуу кучуне киргенге чейин;
- 8) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка учурларда. Иш беруучу ИШТеН чепетууге негиз болуп саналган жагдайлар оцолгонго чейинки бардык мезгилге кызматкерди ишке киргизбейт. Кызматкерди иштен чепеткен мезгилде мыйзамдарда карапгандан башка учурларда эмгек акы теленбэйт. Ушул статьянын бpunktунда керсे�тулген негиздер боюнча кызматкер туш болгон жагдайдан акталгандыгы аныкталса, иш беруучу иштен чепетуунун бардык мезгили учун эмгек акысын телеп берууге милдепуу. (КР 2009-жылдын 30 мартандагы ГМ 103 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

77-статья. Менчик ээси алмашканда жана уюм езгертуулуп кайра тузулгендэгу эмгек мамилеси

Уюмдун менчик ээси алмашканда жацы менчик ээси анда менчиктое укугу пайда болгон кунден тартып З айдан кечиктирбестен уюмдун жетекчиси, анын орун басары жана башкы бухгалтери менен эмгек КЕЛИШИМИН бузууга же кайра тузууге укуктуу. Уюмдун менчик ээси алмашкан (аны